



**КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС»
УНИВЕРСИТЕТИ МЕНЕН
ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
ОРТОСУНДА АКАДЕМИЯЛЫК
МОБИЛДҮҮЛҮК ПРОГРАММАЛАРЫ
БОЮНЧА КЫЗМАТТАШУУ ЖӨНҮНДӨ
ТҮЗҮЛГӨН КЕЛИШИМ**



Кыргыз-Түрк “Манас” университети анын атынан Уставдын негизинде иш алып барып жаткан ректор Проф. д-р Себахаттин Балжы жана биринчи проректор Проф. д-р Асылбек Кулмырзаев жана **“Ош мамлекеттик университети”** анын атынан Уставдын негизинде иш алып барып жаткан ректор Проф. д-р. Исаков Каныбек Абдуваситович мындан ары биргеликте “Тараптар”, ал эми өзүнчө “Тарап” деп аталып, студенттердин, магистранттардын, аспиранттардын, окутуучулардын жана кызматкерлердин академиялык мобилдүүлүк программасынын алкагында кызматташуу жөнүндө бул келишимге кол коюшту.

1. Аныктама

1.1. Академиялык мобилдүүлүк деп билим берүүгө тиешеси бар кимдир бирөөнү белгилүү бир мөөнөткө (көбүнчө бир семестрден бир жылга чейин) башка билим берүү мекемесине (өзүнүн өлкөсүндө же чет өлкөдө) окуп, окутуп же изилдөө жүргүзүп келүү үчүн которулуп жөнөтүлүүсүн жана жогорудагы иш-аракеттерди аткарган соң ал студент, магистрант же окутуучу өзүнүн окуу жайына карайдан жиберилүүсүн түшүнүшөт.

1.2. Академиялык мобилдүүлүктүн сырткы, демилгелүү жана уюшулган түрлөрү бар. Студенттер, магистранттар, аспиранттар, окутуучулар жана кызматкерлер академиялык мобилдүүлүктүн субъекттери боло алышат.

1.3. Бул келишимдин текстинде төмөнкү аныктамалар колдонулат: “Кабыл алуучу университет” жана “Кабыл алуучу тарап” - шериктеш окуу жайдан студенттерди, магистранттарды жана окутуучуларды кабыл алуучу университетти билдирет. “Жөнөтүүчү университет” термини - студенттерди, магистранттарды жана окутуучуларды окуп же стажировкадан өтүп келүү үчүн шериктеш окуу жайга жиберүүчү университетти туюндурат.

2. Келишимдин предмети

2.1. Бул келишимдин предмети – окуу мезгили бир академиялык мөөнөттү (семестрди) түзгөн бакалавриат жана магистратура багыттары/программалары (санадар жана аталыштар көрсөтүлөт) боюнча, академиялык мобилдүүлүк программалары боюнча Тараптардын кызматташуусу.

2.2. Бул келишимдин алкагында шериктеш окуу жайда студентке/магистрантка тийиштүү багыттар/программалар боюнча өтүлгөн же окулган дисциплиналар же модулдар Тараптар тарабынан таанылат, студенттердин/магистранттардын билим берүү жөнүндөгү документтерине (транскрипттерге) киргизилет жана билимин улантууда эске алынат.

3. Тараптардын бирге кызматташуусу

3.1. Тараптар студенттерди, магистранттарды жана окутуучуларды алмашууну жүргүзүшөт жана академиялык мобилдүүлүк программалары боюнча ар семестрде кабыл алышат.

5.6. Жөнөткөн окуу жай, кабыл алган окуу жайда өтүлгөн бардык кредиттерди кайра эсептеп чыгуусуна Тараптар макул.

5.7. Окуу программасы бүткөндөн кийин Кабыл алган окуу жай студентке/магистрантка окугандыгын тастыктоочу академиялык маалым кат (транскрипт) жана окуу жайдын сертификатын берет.

6. Студенттерди/магистранттарды тандоо.

6.1. Эки тарап тең, кабыл алуучу окуу жайдын талаптарын эске алуу менен бирге, окууга ылайыктуу талапкерлерди тандоо жоопкерчилигин өзүнө алат.

6.2. Академиялык мобилдүүлүк программасына катыштыруу үчүн Тараптар тилди жетиштүү деңгелде билген жана жогорку академиялык көрсөткүчкө ээ студенттерди тандоого аракет кылышат.

6.3. Студенттерди/магистранттарды жыйынтыктап тандоо үчүн ар бир университет шериктеш окуу жайга тандалган кандидаттар тууралуу маалыматты (анкета, академиялык маалым кат (транскрипт) профессорлордун сунуштамасы) берет.

6.4. Кабыл алуучу окуу жай студенттердин тизмесин бекитүү укугун жөнөтүүчү окуу жайга калтырат.

7. Аспиранттарды, окутуучуларды жана кызматкерлерди алмашуу

8.1. Бул Декларация тарабынан аспиранттарды, окутуучуларды жана кызматкерлерди алмашуу колдоого алынат. Мындай алмашуулардын деталдары кошумча Макулдашуунун рамкасында өзүнчө сүйлөшүлөт жана бекемделет.

8.2. Тараптар илимий изилдөө областарында бекем кызматташууга алып баруучу байланышты окутуучулар ортосунда дагы өнүктүрүүгө аракет кылышат.

8. Келишимдин координацияланышы

8.1. Бул келишим боюнча кат алмашуу эки университеттин эл аралык байланыштарын көзөмөлдөөчү бөлүмдөрдүн ортосунда жүргүзүлөт.

8.2. Тараптар академиялык мобилдүүлүк боюнча программалардын жүрүшүн дайыма көзөмөлдөп турууга жоопкерчиликтүү болушат. Мындай көзөмөл академиялык мобилдүүлүк тармагында кызматташууда өз убагында өзгөрүүлөрдү киргизүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу үчүн абдан зарыл.

9. Башка шарттар

9.1. Бул Макулдашуу Тараптар тарабынан кол коюлган учурдан баштап күчүнө кирет жана кол коюлган күндөн тартып беш жыл бою күчүндө болот. Келишимдин мөөнөтү Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча узартылышы мүмкүн.

9.2. Бул келишимдин шарттары кошумча Макулдашуу түзүү менен өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн.

9.3. Тараптар бул Декларациянын алкагында кызматташтыкты жүзөгө ашырууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына таянышат жана тең укуктуулуктун жана бүтүндүктүн принциптерине ылайык өз ара иш алып барышат.

9.4. Академиялык мобилдүүлүк программасы боюнча билим алуучу студенттер/магистранттар окуу үчүн Кабыл алуучу жана Жөнөтүүчү окуу жайдын, ошондой эле өздөрүнүн укуктары жана милдеттери камтылган үч тараптуу келишим түзүшөт.

9.5. Бул Келишимге өзгөртүүлөр жана толуктоолор Тараптардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан кол коюлуп, жазуу жүзүндө киргизилет жана ал бул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп калат.

9.6. Тараптардын ар бири токтотулган күнгө чейин 1 айдан кем эмес убакытта экинчи Тарапка жазуу жүзүндө кабарлоо аркылуу Келишимди токтотууга укуктуу.

3.2. багыттар/программалар боюнча жиберилген студенттердин саны 2.1. пунктунда көрсөтүлгөндөй Тараптардын ортосунда кошумча келишим түзүлгөнгө чейин бир семестрде беш адамдан ашпоосу зарыл.

3.3. Шериктеш окуу жайда окуу мөөнөтү бир семестрди түзөт дагы бир семестрге узартуу мүмкүнчүлүгү менен.

3.4. Тараптар студенттердин, магистранттардын жана окутуучулардын шериктеш окуу жайга баруусун уюштурууга көмөк көрсөтөт.

3.5. Кабыл алуучу тарап келген студенттерге, магистранттарга жана окутуучуларга жатакана берет.

4. Каржы маселелери

4.1. Студенттер/магистранттар окууларына төлөшөт жана өздөрүнүн университетиндеги башка дагы зарыл чыгымдарды моюндарына алышат жана кабыл алган университетте окууга болгон төлөмдөн бошотулушат.

4.2. Күнүмдүк чыгымдарды Студенттер/магистранттар өздөрүнүн моюнуна алышат. Студенттердин/магистранттардын документтерин өз убагында берүүнү камсыз кылуу менен, ар бир Тарап алмашуу программасы боюнча келген студенттерге/магистранттарга турак-жай (студенттик жатакана) таап берүүгө бардык күч-аракетин жумшайт.

4.3. Кабыл алуучу университетке келген студент (магистрант, изилдөөчү) жеке каражатынын эсебинен окуусунун бүткүл мезгили үчүн медициналык камсыздандырууну түзөт.

4.4. Бардык башка чыгымдарды студент/магистрант өз мойнуна алат. Бул чыгымдарга: тамак-аш, жол кире, китептер жана окуу-куралдары, кийим-кечеге кеткен чыгымдар кирет жана ал муну менен эле чектелбейт. Кабыл алуучу университет аэропорттон, автовокзалдан, темир жол вокзалынан университетке жеткенге чейин коротулуучу жол акы жөнүндөгү толук маалыматты берет.

4.5. Шериктеш окуу жайда академиялык мобилдүүлүк программасы боюнча билим алууну каалаган студенттердин/магистранттардын саны 5 адамдан ашып кетсе, анда мындай студенттер/магистранттар Кабыл алуучу университетке бир семестр (окуу мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгү менен) өз эсебинен окуп келүүгө сунуштала алат, б.а., мындай студенттер/магистранттар окуусу үчүн өз алдынча төлөшөт жана шериктеш окуу жайга баруудагы башка чыгымдарды өздөрү көтөрүшөт.

4.6. Студенттер/магистранттар кабыл алуучу Тараптын бардык академиялык жана башка эрежелерин жана нормаларын сактоого тийиш.

5. Окуу программасы

5.1. Кабыл алуучу университет академиялык мобилдүүлүк программасы боюнча келген студенттер/магистранттар үчүн адаптациялык (көнүктүрүүчү) иш-чараларды уюштуруп берет жана консультация өткөрөт, ошондой эле окутуу мезгилинде мүмкүнчүлүктөргө жараша жардам берип турат.

5.2. Академиялык мобилдүүлүк программасы боюнча же өзүнүн эсебинен келген студенттер/магистранттар белгиленген окутуу мөөнөтү ичинде окуу жүгүн толук аткарат.

5.3. Жоопту координаторлор чектөөлөрү бар болгон бардык окуу курстары тууралуу бири-бирине кабарлап турушат жана андай курстарга студенттерди/магистранттарды катыштыруу үчүн жардам берүүгө бардык күч-аракетин жумшайт.

5.4. Студенттер/магистранттар окуу курстары боюнча Кабыл алуучу университеттин студенттери/магистранттары кандай бааланса, ошондой бааланышат. Бардык учурда баалоо процесси Кабыл алуучу университеттин талаптарына жооп берүүсү зарыл.

5.5. Тараптар ар бир окуу жайда колдонулуучу баалоонун эл аралык системасына ылайык, кредиттерди топтоо жолу менен жүргүзүлүшүнө макул.

Түзүлгөн Келишимдин алкагында аны токтотуу датасынан мурда окуусун баштап алган студенттер/магистранттар Келишимди токтотуу датасынан көз карандысыз Келишимде белгиленген шарттарда окуусун аяктайт.

9.7. Бул Келишим эки нускада, ар бир Тарап үчүн бирден нускада түзүлдү.

Юридикалык даректер жана Тараптардын колдору

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Дарек:

Кыргыз республикасы, 720044,
Бишкек ш., Тынчтык проспекти, 56
Тел.: +996 312 54-19-42
Сайт: <http://www.manas.edu.kg>

Ош мамлекеттик университети

Дарек:

Кыргыз республикасы 723500,
Ош ш., Ленин көч. 331
Тел.: +996 3222 2-22-73
Сайт: <http://www.oshsu.kg>



Ректор

Проф., докт.

Себахаттин Балжи

Биринчи Проректор

Проф., докт.

Асылбек Кулмырзаев



Ректор

Проф., докт.

Исаков Каныбек
Абдуваситович

Дата: 29.04.2017

Дата: 12.05.2017